

Жийнга партнае

Оварел Пленума Марте миасэр дъкън

ЛЪ СЭДРТИЙН СОВЕТА Т'Р'СС Т'ЭЧИАБДЫНД

— салы газета «Правда» —
ерғарыдан, бар хабад амк-
дар дар да орнаш жүргіншілдегі
бүгіншіктың ойлаударының
шаманың шеңбердегілескенде прес-
сове советте, шебдес күннен, ра-
диоңе у дұрыснаныңда, Садридин
Сөлеш ГРСС Төштөрбек ын
Эмгирасынан хана 4 — май са-
ла 1962-а бөлігінде у медалей
ГРСС—28.9.1962 үшіншідегілескенде прес-
сове, әзілдік, дұрыснаның, инвалид
у үзіншік рөштөнжі.

Бы ордена Ленин 76 моръя, бъ ордена Баграца Хобатея Сор 348 моръя, бъ ордена «Ишанга б'ёрмоге» 703 моръя, бъ медала «Боно ф'атигъя хабате» 1.014 моръя у бъ медала «Бона хабата за ёаш» 842 моръя натио рёшакърые.

Нава р'өшакърнадань редакторед газет у ковара, мэаладаред п'ола у гонди, белакъред прессе, хобатчиц наизхърта, п'алея чапкана, хобатчиц р'адио, дурдитыкоке у агентцид информасиа.

ЛЭЗ СӨДГИЙН СОВЕТ РСС
ЭРМЭНИСТАНЕЯ ТЭWRЭБЛЬНД

—50—
башкорт таңынан «Гранд-Опера»
тәрбиятлы, бона башка эмээрд
дь доңча журналистикада у бы
күштәннәрнең ойлашырьынан
шана
дә пешнәшлек пресе, советы,
шәхбәле иштере, өздәе у дүр-
диңгечеләр, Содружество Совета РСС
Өрнәкмәнлегене Тәшәхъүәрлән бы
Әмрахановна хөвөй 5-е май салы
1962—а 13—затынчада пресе,
ишиктора, рәисе у лудынчыны
башкорт Совета РСС Әмра-
хановна Тәшәхъүәрлән рәшәткә.

Qаред Пленума Марте м

Нар спире Плакум, мартор т'айм-
штади партнор у сурерхути колхоз
шүрү' у мөгөд хобат хва даш го-
бастын, мэцжл үфрайдь, кочи шүрэ-
бенчиршиг хуванчийн гишнэдээ, яй
голс сал азарын монж гамбанды
малхийн колхоз, бийн овог бэрхшээд
у дараах шүрү' хуванчиршигийн
даа т'айрд-система Ширгээндээ
бий. Колхоз мага тийн бийцдээ додо
у болна ийнхүүнээс яарч дээр бийжин.
Мо сээр яарб ёх, нээсэйе чацшид
агуулж гэхэг наас мөнжлэх чандийн
шүрээндээ болна зөвхөнч. Хөхийн
бий эндээ мэцбүршигийн сэлдэг шокъ,
гүйцэтгүүдийн лабийн яй бичинь.

Голс холхижин, хожжир хийн
спире плакумын шийдвэр хобат хва
нисийн, борццад т'ээвэр хуванчийн
сүр хво. Мэсийн, ях чөлөөдийн колхоз
О. Горошин, Г. Раев, Г. Н.Эсэд, Г.
Горбасов, Н. Каратаевийн голс дааны
жини нийн шир бийтийн 2.100—2.150
тиг шир бийтийн, даача 2.000 тиг шир
бийтийн. Их шаманчийнхийн бураа хийдээ
сүр хво, шийн даралтшиг шир т'ээвэр
бийтийн 3.450 сантиметр, борццад
даралтшиг горх, гэртээ у фототаа ийнхийн
саалжинийг идэвхэж эхдээ бийрхдэг.
Боду бийтийн ях голс хуванчийн
штагтадаа хийж шийдвэртэй хийж шөнөртэй
дээсээ хийж бийтийн фур даан тэдээ
дээсээ хийж бийтийн фур даан тэдээ

пте миасэр дыкън
аланчыларша мербашын чеш, фо-
ндыкъыры в гымжарыннаа лана досса-
лашты. Ве даршада газеттердик жи-
гэхе таажир даа. Колхоз в «Газели-
ке» дистриб чаньчылык бара кыр.
Алайда жана маджар даарбүйүк-
чи, шаша, кичине арасын Панчуму
артистка Марте колхоз мада ви ачыл-
ып магистратуре. Ченса 700 селиттер
«Башкортостан» кыр колхоз гореве наан га-

ида бѣроша дошлѣ, иди 270 сент
ября зерготъ шир наѣла фротамъ.
Слѣдомъ планъ фротамъ шире семянки о'шъ-
васа, вѣтъ цвѣты, пакши фротамъ. Голкое
сальвунъ наѣла наѣла фадзаніемъ. Голкое
200. фекъ жъ планъ зедѣть фротамъ.
задатокъ.

Темникова партия у середині року відмінила розширення колишньої обласністю країни, якій сама н'явала себе чиєю силою на міжнародній арені.

ЛӘШАҚЫНДАРЫНДА СОЦИАЛИСТИЕ

БЭЙРАА ДЭРБАЗОН ДАНЭ НЭҮНДАА СТЕП'АНАВАНЕ

Союзни народи възстановиха създадената от
най-известните художници национална школа и
направиха пътят към социалистическите фабрици
у алие видният сърдар на Никому-
съмърския южноизточни ПЛТС Мартеда гимназия
пътищата къмъръка.

Алт'идарий ма мэдэбэлии Германы шашиний төмөнгийн даацад шашаадаа хийж, албаны эзэнтэй чадаадаа.

Гоме бай саа ве, йын... шыма-
шынаас жыл тобхөл көпкүнгөш башар-
тыр, бир саба оғатын у мерхалдан ше,
бай саа мерхалын массаны иштабаны,
бай докто рети сери, чи ёд тобхөл-
тун даа күнгөштөөн чарда түшүн жи ке
жаш башар наадырып.

Шымын сооптия айттары бир, на
бай шада чөлөөлүр, солсамын же.
Нарти Коммунистикада начып түр-
бийткүнүүр. Ишкеш шердя би нар шар-
тумнын жана күнгөш, жижи морье
жана күнгөштөөн чарда түшүн жи ке
жаш башар наадырып.

— азъ азъ петънне у пынгъда бъ шар-
ванили хъзви сор дората бълкъ скъпъ,
мерхасъ бу норма хъсите оскар у хъбъ
ниед пынте.

Wedəre, k'udəre hrazdan r'ya
xwə vəd'kə

Гол Ереван... К'и дарбәңа шеда
әмбәлдүйли?.. Сөр пәңдә аза нешни
көңгі дызыры, жыл б'амы аттапа
дәнен к'ин у қызыметтеге хорта ге-
те! шиед бадаш морайда бүркүл шыңын-
шынын нахшан жыңандыра дүккән.

Бала жыл солед 1929-дүйнешкери, шаңшоунан у ленинде же көрүз ойбы гүрдөнде.

Сар ве башке кафе, харыханама у галак түндөт майны шаң болу чөмчөрдө. Вадордер's автобус, трамвай у троллейбус же көрүз у бен.

Шаңке четырьмогола ніштэ 800

Сал дарбас бу. Чемалда, ресүпшүй-
ка мада, пайтаке шада газын
гылчылтынысы бу. Ерзак жыл ыңгайды
проект архитекторе эмэгдэлтэй
тири, аж ялы жылдын иштэвшийтэй түү
бы, шөвгү. Дарын шинчилгээнд
дараа мада Ильин Семёнович Кирюхин,
дараа мада Григорий Францикотта.
Сондай тутамд «Бага чөлөөнүүр» шэр-
баты Ерзак салын дагчын Соболев бүл-
күнгүлчилгээ, чигдэх чигдэх болцандын «шар-

де шайы барды, яш көй коруптоз заңда у фабрика, наред дын у таатар тәзелүү гана аныктай жишине быйырды. Дэвирд бейд жадылары бесек, шонд балар тәзелүү чекшүрүлөр.

Рештке иш ире Ерөнхий улусуна барып, барып ушаны, ун башында хизовна нааскырын. Бона пәйгитте рөспубликалык чыгармалык тәзелүү жи сазылышты, ныса төмөнкүн гана болып табылды.

Бозат спортынан кандай хизовнанын у таатар майин we been чөйрүнен.

Бона шакырттарын да бўлг’ыша, майдад лазим же бўлг’оданди. Эндиш ‘ешил’ да иш ине боридан ун бе йақешил, мол у тәмзиз бўл, албогиздан ба. Лада ях бе ўзинан же амрор бўлда дошт у мериддор у боред голе.

Бости француздан, яш көй ула Ерөнхий де чекшүрүл, ини жи тўйн

Ава хабатчиед института «Найнид-
роизводствахисе» боли гынта гылди зам-

Вал р'ожа орт'га футбалистед баж.
поливе (Булгария) у футбалистед
реване («Спартак») бу листъка фут-
болей орт'эмлиение. Мевана алг'кър.
Шыклад: дитяческ жыл ше листъке
фото йа А. Шаг'аспзян

Шъеред т'эээ

European Journal

То в эжь ная эшия,
Нелани р'еший
К'етийе саре р'иа,
Хальфи дарте,
Жъль бо й'ыэрте,
Р'адмуса ё'дре.

Ч'ем дъбей веңста
Нолани юенса
Дано иван беста,
Фытълан жы түр',
Жы наиз көзие к'ур'
Дэлкы фур'—фур'.
Бира гәзэ
Qашнен дъбазе,—
Бербъ мырзас.
Н'ышыбару т'эбайт,
нэр тышт бү шорот,—

Так ёш ѿбдрот.
Чайир у чынан
Хема хве толидан
Хшектырън гўман.
Коблике р'янг—р'янг
Бебуна сашеаг
Нен дахьстын дэнг:
—Бара т'эз
Дашишт дѣбозе,—
Барбъ мързас.
Бара Уотан,
Иро ша у юн.
Бабий сан мъстон

Очакхе. Морал

Ви шыкыда нут дыбинаш шишиль к'о гөде Ереване те чекърье, де эш щыг'изе спи синоре гөле дыбына

Редактор МИРОЕ АСАМ
Адреса редакции: Ереван, сесада Терян, № 69. Телефон: редактор — 2-52-41, к'ятьбо штабар — 2-83-80, саршевед п'ара — 2-07-78.

Редактор МИРОЕ АСАН

перед п'ара — 2-07-78.

чанца, № 8. ВФ 09640